

Начар окуган окуучулар менен иштөө планы

№	Аткарылуучу иштер	мөөнөтү
1	Класстагы окуучулардын билим деңгээлин аныктоо максатында контролдук иштерди алуу	8.09.
2	Окуучунун сабактан жетише албагандыгынын себебин аныктоо учун класс жетекчиси, ата-энеси жана окуучунун озу менен сүйлошуу	6.10.
3	окуучунун предметтен окуу программасын оздоштуро алуусуна жетишшу учун индивидуалдык план тузуу	10.11.
4	Сабакта начар окуган окуучуларга дифференцирленген тапшырмаларды беруу	15.12.
5	Окуучунун предмет боюнча жазган дептерин текшерип турруу	12.01.
6	Сабактан тышкаркы учурларда окуучуга жекече тапшырмаларды беруу	9.02.

Окууда жетишпеген балдар менен иштөө

Максаты:

1. Балдардын окууга болгон жоопкерчиликтүү мамилесин жөнгө салуу;
2. Ата – энелердин балдарынын окуусуна болгон жоопкерчилигин арттыруу;
3. Окуучулардын билим алуусунун денгээлин көтөрүү;
4. Окуучулардын сабактардан начар окуп, классшаштарына салыштырмалуу окуу материалын өздөштүрө албай калуусун жана ордунда калып калуусунун алдын алуу;
5. Предметтен окуу материалын туура өздөштүрүүсүнө жардам берүү;

Начар окуган окуучулар менен иштөө боюнча негизги багыттар

- Окуучунун окуудан жетише албагандыгынын себебин аныктоо;
- Начар окуган окуучуну сабактан жетишүүсүнө комплекстүү иштерди жүргүзүү, сабактан тышкаркы учурда иштөө, ата – энеси менен сүйлөшүү, сабак учурунда иштөө;
- Класстан тышкаркы иш – чараларга тартуу;
- Коомдук иштерге катыштыруу;

Окуучунун окуудан начарлоосунун себеби ар кандай болушу мүмкүн. Ар бир эле окуучу жакшы окууну каалайт. Кээ бир учурларда сабактан “2” алыш калган учурда баланын окууга болгон кызыгуусу тараап, кээде ал сабакка катышпай да койгон кездер болот. Жыйынтыгында тартиби дагы начарлайт. Сабактан начар окуган бала өзүндөй начар окуган бала менен достошот, себеби жакшы окуган окуучунун алдында өзүн ылдый сезет.

Окуудагы жетишпөө – бул окуу программасын канатандырлык денгээлде өздөштүрө албоо. Себеби үй бүлөнүн социалдык абалына жараша дагы болушу мүмкүн. Б.а үй бүлөдө балага билим алууга көңүл бурулбай калуусу мүмкүн. Ата – энелер үйдөн баласынын окуусуна көңүл буруп, тапшырманы аткарууга жардам берип, мектеп менен тыгыз байланышта болсо, мындай көйгөй аз болмок.

Мугалим окуучуларды предметине кызыктыра алуусу, ар кандай интерактивдүү методдорду колдоно билүүсү дагы сабактын эффективдүүлүгүн жогорулатып, начар окуган окуучулардын предметке болгон кызыгуусу артып, көңүл бура баштайт.

Начар окуган окуучулар менен иштөөдө класс жетекчинин милдеттери

Класс жетекчи классындағы окуучунун окуудан жетише албагандығының себебин аныкташы керек. Ал учун жекече ангемелешип, мектептин психологуна кайрылып, ата-энеси менен ангемелешип ар кандай иш-аракеттерди аткаруу менен себебин аныкташы зарыл. Баланын сабактардан жетише албай, начар окугандығының себеби:

1. Сабактарды көп калтыруусу;
2. Үйдөн тапшырмаларды аткарууда ата-эне тарабынан контролдүн жоктугу;
3. Жөндөмсүздүгү;
4. Окууга болгон каалоосунун жоктугу;
5. Тапшырманың көлөмүнүн өтө көптүгү;
6. Мугалим тарабынан окуучуну баалоонун объективдүү эместиги;
7. Окуу материалының кыйындыгы;
8. Ден-соолугунун начарлоосу.

Начар окуган окуучу менен сабак учурунда иштөө

Сабактын этаптары:

1. Отүлгөн материалды кайталоо учурунда окуучуга сабакта дифференцирленген суроолорду берүү менен окууга болгон кызыгуусун арттыруу, туура жооп берген учурда аны мактоо;
2. Жаны теманы түшүнүүсү үчүн жөнөкөйлөтүлгөн мисалдар, тажрыйбалар аркылуу түшүндүрүү;
3. Бышыктоо учурунда берилүүчү тапшырманы жөнөкөйлөтүп берүү;
4. Өз алдынча иштөөдө атайын карточкаларды дайындалап келип, окуучунун деңгээлине жараша тапшырманы берүү;
5. Окуучунун билимин объективдүү баалоо;
6. Окуучуга индивидуалдык тапшырмаларды берүү.

Окуучунун аты-жөнү

Данилов Альбом

1. Эки орундуу сандарды мамычада көмүт

2. 25тен 35ке чейинки сандарды жаз

26	29						
25	27	28	30	31	32	33	34

3. Асанда 45 сом бар. 23 сомго дептер сатып алды. Асанда канча сом калды?

2 Acathia 2017 gerneh andy, 2017 2017

22 com ranger

Окуучу менен жекеке математикалык иштер

Окуучунун аты-жөнү Айдарбеков Абдужакиш классы

$$9 + 1 + 1 = \cancel{11} \quad 4 + 3 + 3 = \cancel{10}^{\checkmark} \quad 10 - 4 - 2 = \cancel{4}$$

$$8 + 3 + 1 = \cancel{12} \quad 3 + 3 + 2 = \cancel{8} \quad 4 + 4 - 5 = \cancel{13}$$

$$6 - 3 + 4 = \cancel{7} \quad 9 - 1 + 3 = \cancel{6} \cancel{11}^{\checkmark} \quad 5 - 3 + 1 = \cancel{3}$$

$$5 + 4 + 2 = \cancel{10}^{\checkmark} \quad 5 + 2 + 4 = \cancel{10}^{\checkmark} \quad 1 + 6 + 2 = \cancel{8} \cancel{9}$$

VIII

$$6 - 2 \cancel{=} \dots 7 - 3 \quad 7 - 7 \cancel{=} 5 - 5 \checkmark$$

$$9 - 4 \cancel{<} 8 + 2 \checkmark \quad 5 + 3 \cancel{>} 8 + 1$$

$$6 - 4 \cancel{<} 9 - 2 \quad 4 + 2 \cancel{<} 9 - 2 \checkmark$$

$$3 + 3 \cancel{>} 5 + 1 \quad 3 + 7 \cancel{>} 4 + 3$$

$$11 \xrightarrow{+2} \cancel{13}^{\checkmark} \xrightarrow{-3} 190 \xrightarrow{+6} \cancel{146}^{\checkmark} \xrightarrow{-4} 12 \xrightarrow{-2} \cancel{10}$$

$$10 \xrightarrow{-5} \cancel{5} \xrightarrow{+2} \cancel{17}^{\checkmark} \xrightarrow{-3} \cancel{4}^{\checkmark} \xrightarrow{+1} \cancel{25}^{\checkmark} \xrightarrow{+4} \cancel{89}$$